

ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ



3 225 КГ алтын
өндүрүлгөн



3 141 КГ сатып
өткөрүлгөн



Centerra Gold Inc. («Центерра») жана «Кумтөр Голд Компани» (КГК) 2015-жылдын III чейрегиндеги ишинин жыйынтыктарын чыгарышты. Тогуз ай ичинде “Кумтөр” кенинде 390 084 унция¹ же 12 132,98 кг алтын өндүрүлдү. Компания жыл башынан бери 6,3 миллиард сомдон ашуун салыктарды жана милдеттүү төлөмдөрдү которгон.

	III чейрек, 30-сентябрга карата			Тогуз ай, 30-июнга карата		
	2015	2014	Өзгөрүү	2015	2014	Өзгөрүү
Алтынды «Кыргызалтынга» сатуудан түшкөн жалпы каражат (млн. USD)	113,5	117,0	(3%)	460,1	348,4	32%
Сатып өткөрүлгөн продукциянын өздүк наркы накталай акча маанисинде (млн. USD менен)	33,5	43,8	(24%)	104,2	111,4	(6%)
Сатып өткөрүлгөн продукциянын өздүк наркы накталай эмес (млн.USD)	39,3	41,1	(4%)	151,6	161,5	(6%)
Сатып өткөрүлгөн продукциянын өздүк наркы ³ (унциясына USD)	721	916	(21%)	658	1 002	(34%)
Тоо-кен иштеринин көлөмү (миң тонна)	41 944	48 649	(14%)	124 109	148 938	(17%)
Казылып алынган руданын көлөмү (миң тонна)	1 136	1 422	(20%)	2 642	2 025	30%
Кайра иштетилген руданын көлөмү (миң тонна)	1 496	1 426	5%	4 225	4 338	(3%)
Фабрикага берилүүчү рудадагы алтындын орточо курамы (г/т)	2,83	3,05	(7%)	3,63	2,68	35%
Алтынды ылгап алуу коэффициенти (% менен)	75,7%	72,7%	4%	78,4%	74%	6%
Өндүрүлгөн алтын (унция менен) ¹	103 701	95 265	9%	390 084	276 058	41%
Өндүрүлгөн алтын (кг менен)	3 225,5	2 963,1	9%	12 133	8 586,4	41%
Сатып өткөрүлгөн алтын (унция менен) ¹	100 994	92 645	9%	388 968	272 303	43%
Сатып өткөрүлгөн алтын (кг менен)	3 141,3	2 881,6	9%	12 098,3	8 469,6	43%
Сатып өткөрүүнүн орточо баасы ³ (унциясына USD)	1 124	1 263	(11%)	1 183	1 279	(8%)
Капиталдык жумшоолор (негизги фондуларды колдоого) ³ (млн USD)	14,4	14,2	1%	38,6	35,3	9%
Капиталдык жумшоолор (өнүктүрүүгө) ³ (млн USD)	1,4	15,2	(91%)	11,8	28,6	(59%)
Капиталдык жумшоолор (кыртыш ачуу иштерине) ³ (млн USD)	64,9	53,5	21%	198,4	228,5	(13%)
Оңдоп-түздөлгөн операциялык жумшоолор ³ (унциясына USD)	369	539	(32%)	304	476	(36%)
Өндүрүштү колдоого жалпы жумшоолор ³ (унциясына USD)	1 000	1 110	(10%)	791	1 205	(34%)
Бардык жумшоолор ³ (унциясына USD)	1014	1 274	(20%)	821	1 310	(37%)
Бардык жумшоолор салыктарды эсепке алуу менен ³ (унциясына USD)	1 171	1 451	(19%)	987	1 489	(34%)


¹- Маалымат үчүн: троялык унция = 31,10348 грамм.

²- Башкасы көрсөтүлбөсө, бардык акчалай суммалар АКШ долларында келтирилген.

³- «Түзөтүлгөн операциялык жумшоолор», «Өндүрүштү колдоого жалпы жумшоолор», салыктарды эсепке алган жана албаган «Бардык жумшоолор» доллар менен сатып өткөрүлгөн бир унцияга, «Сатып өткөрүлгөн продукциянын орточо баасы» менен «Сатып өткөрүлгөн продукциянын өздүк наркы» сатылган

унцияга кайра эсептөөлөрдөгү, Капиталдык жумшоолор (негизги фондуларды колдоого жана өнүктүрүүгө) Бухгалтердик эсептин (GAAP) жалпы кабыл алынган көрсөткүчтөрү болуп саналбайт жана «Центерранын» пресс-релизинде «GAAPта колдонулбаган көрсөткүчтөр» бөлүмүндө жана 2015-ж. 27-октябрдагы “Жетекчилик тараптан талкуулоо жана анализ” (MD&A) бөлүмүндө каралат.

“Кумтөр” кен ишканасында өндүрүлгөн Доре куймалары бул КГК, “Кыргызалтын” ААКсы жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ортосунда түзүлгөн Алтынды жана күмүштү сатып өткөрүү жөнүндө макулдашууда каралгандай, “Кыргызалтын” Ачык акционердик коому тарабынан Кара-Балта шаарындагы аффинаждык ишканада аны андан ары кайра иштетүү үчүн сатып алынат. Аффинаждалган алтын менен күмүштү Кыргыз Республикасынын аймагында жана анын сыртында сатып өткөрүү укугуна жалгыз “Кыргызалтын” ААКсы гана ээ.



Өндүрүштүк жана капиталдык чыгымдар

Капиталдык жумшоолор 2015-жылдын III кварталында 80,7 млн долларды түздү, анын ичинен:

- 14,4 млн. доллар негизги фондуларды колдоп турууга жумшалды³;
- 1,4 млн. долларын өнүктүрүүгө инвестициялар түздү³;
- 64,9 млн доллар - кыртыш ачуу иштерин капиталдаштырууга (49,1 млн доллар накталай акча түрүндө)

**жалпы капиталдык
чыгымдар
\$80,7
млн**



Кыргыз Республикасынын бюджетине төлөмдөр жана башка милдеттүү которуулар

**милдеттүү төлөмдөр
6,3 млрд сом**



	Миң USD		
	1-чейрек 2015	2-чейрек 2015	3-чейрек 2015
Дүң кирешеге салык	35 893,58	24 145,87	14 119,17
Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондуна салым	2 761,04	1 857,37	1 086,09
Экологиялык төлөм	310,00	-	-
Кызматкерлердин кирешесине салык	1 320,84	1 189,87	945,90
КРдын Социалдык фондуна төлөмдөр	5 022,92	4 561,54	4 051,58
Бажы төлөмдөрү	171,36	215,46	165,45
Резидент эместердин кирешесине салык	165,10	134,74	186,79
Башка салыктар жана милдеттүү которуулар	65,89	90,03	163,33
Бардыгы	45 710,74	32 194,88	20 718,31
АКШ долларынын КР сомуна карата расмий курсу	63,8736	62,0788	68,8359
Төлөмдөрдүн эквиваленти миң сом менен	2 919 709,30	1 998 619,26	1 426 163,20

Эскертүү: 2009-жылдын 24-апрелиндеги “Кумтөр” долбоору боюнча жаңы шарттар жөнүндө макулдашууга ылайык, дүң киреше салыгын жана Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондуна салымды эсептөө үчүн негиз катары көрсөтүлгөн мезгилдеги продукцияны сатуудан түшкөн иш жүзүндөгү акча каражаты саналат.

2015-жылга божомол

Божомолдор боюнча “Кумтөр” кен ишканасында 2015-жылы өндүрүштүн көлөмү 490-520 миң унция алтынды түзөт. Өнүктүрүүгө капиталдык салымдар 2015-жылы 17 млн. долларга чейин (мурдагы эсептөөлөрдөгү 23 млн доллардан) азайтылган, ал оор техниканы тейлөө үчүн жаңы техникалык тейлөө цехинин курулушун кеч баштоого байланышкан, аны аяктоо эми 2016-ж. экинчи кварталына белгиленген.



“Кумтөр” кен ишканасы Кыргыз Республикасында жайгашкан, Борбор Азиядагы батыш компаниясы тарабынан башкарылуучу эң ири алтын кен ишканасы. 1997-жылдын майында өнөр жайлык өндүрүш башталгандан тартып 2015-жылдын 30-сентябрына чейин “Кумтөрдө” жалпысынан **10,255 млн унция** же **319 тонна алтын** өндүрүлгөн.

“Кумтөр Голд Компани” “Кумтөр” долбоорунун оператору жана бүтүндөй өндүрүштүк цикл үчүн жоопкерчиликтүү.

Centerra Gold Inc. («Центерра») өнүгүүгө багытталган Азияда, Түндүк Америкада жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө алтын кендерин алуу, чалгындоо, кайра иштетүү жана эксплуатациялоо менен алектенген, алтын өндүрүүчү компания. “Центерра” түндүк америкалык алдыңкы алтын өндүрүүчү жана Борбор Азиядагы ири алтын өндүрүүчү батыш компаниясы. “Центерранын” жөнөкөй акциялары Торонто фондулук биржасында (TSX) CG символу астында жүгүртүлөт. Компания Торонто шаары, Онтарио штаты, Канадада жайгашкан.

Кыргыз Республикасы, «Кыргызалтын» ААКы аркылуу «Центерра» акцияларынын эң ири пакетинин - **77 401 766 акциясынын** - 33%га жакынынын кармоочусу. 2015-жыл 17-ноябрга карата Кыргызстандын акциялар пакетинин наркы **432 млн доллардан** ашты.